



# – Сапардын аде – би жана әкумдөру

Кыргызча

قرغيزى



### Partners in Implementation



Content  
Association



Rowad  
Translation



Byenah



IslamHouse

This publication may be printed and disseminated by any means provided that the source is mentioned and no change is made to the text.

- 📞 Tel : +966 50 244 7000
- ✉️ info@islamiccontent.org
- 📍 Riyadh 13245-2836
- 🌐 www.islamiccontent.org

Ааламдардын Раббисине алкыш-мактоолор айтылсын. Пайгамбарыбыз Мухаммадға жана сахабаларына Аллахтын тынчтығы жана мактоосу болсун.

### Андан кийинки сөзүбүз:

**Бул кыска кайрылуу сапардын адеби жана өкүмдөрү жөнүндө. Мында жолоочуга зарыл болгон маселелерге токтолгонго аракет кылдык.**

Кылган ишибиз калыс Аллах үчүн болуусун жана жалпы мусулмандарга пайдалуу болуусун Аллахтан суранабыз.

---

**Дүйнө тилдеринде Исламды жайылтуу ассоциациясынын ил имий комитети**

# Сапардын аде би жана өкүмдөру



Ажылыкка же башка бир ибадат үчүн с апарга жөнөгөн адам төмөнкүлөргө к өңүл буруусу керек:

**Сапарга чыга турган убагы, мин е турган улоосу, бирге чыга турган сапарлашы жана эгер ар тара птуу жол болсо, кайсы жол мене н баары тууралуу Аллахтан жа кшысын суроо керек. Ошондой эле тажрыйбалуу, көзү бышкан а дамдардан кеңеш алганы он.**

Ажылык менен умра түшүнүктүү, була рда жалаң жакшылык бар. Истихара дегенибиз, эки рекет намаз окуп, анан пайгамбарыбыздын сүннөтүндө айты лгандай дуба кылат.



Ажыга же умрага жөнөгөн адам бул ибадаттарын калыс Аллах үчүн аткарууну, Ага жакындоону максат кылышы керек. Дүйнөлүк қызықчылыкты, мактанууну,

атак-даңқ алууну же элге көрүнүү, угулууну максат кылуудан этият болуу зарыл. Анткени, бул амалдын жараксыз болушуна, кабыл болбой калышына себеп болот.

### Алла Таала минтип айткан:

فَلِإِنَّمَا أَنَا بِسُرْفِ مُتَلَكْمٍ يُوَدِّعُ إِلَيْيَنِّي أَنَّهَا إِلَهٌ كُمْ وَلَقَاءُ رَبِّهِ فَلَيَغْفِلْ عَمَلاً ضَالِّاً كَاذِلاً شَرِّيكَ  
﴿يَعْبُادُهُ زَيْدٌ أَخْذًا﴾

Айткын: «Мен силер сыйяктуу эле кишимин. (Болгон айырмачылыгыбыз) мага (Раббимден мындай деген) вахий жиберилет: «Силердин кудайыңар – Жа лгыз Кудай. Ким Раббисине (бактылуу абалда) жолугууну кааласа, (Аллахтын шариятына ылайык) жакшы а мал кылышп, Раббисине ибадат кылганда (Ага) эч кандай шерик кошпосун!» (Кахф, 11.-аят).

### Кудуси хадисте минтип айтылат:

«أَنَا أَعْنَى السُّرْكَاعَ عَنِ السُّرْكَاعِ، فَلَمْ يَعْمَلْ أَشْرَكٌ فِيهِ بِعْرِيزَةً شَرِّيكَ

**“Мен ширк келтирген шериктерге муктаж эме смин. Кимде-ким амалында Мага башканы шерик кошуп аткарса, анда Мен аны ошол ширкине таштаймын”<sup>1</sup>.**





Ажы жана умра амалына жөнөгөн адам бул ибадатт ардын өкүмдөрүн мыкты билүүсү керек. Ошондой эл е сапарга чыгуудан мурда сапардын өкүмдөрүн бил ип алганы оң,

кайсы бир ваажыбыды таштап, арам ишти жасап албоосу учун. Пайгамбарыбыз (ага Аллахтын тынчтыгы жана ма ктоосу болсун) минтип айткан:

**“Аллах кимге жакшылык кааласа, аны динде ил имдүү қылат”<sup>2</sup>.**



Ажы жана умрага жөнөгөн адам бул ибадаттарына жалаң адап акчаны пайдаланышы керек.

Алла Таала таза, тазаларды гана кабыл қылат. Акчанын ар амдыгы дубанын кабыл болбой калуусуна себеп болот.



**Мындан сырткары бардык чоң жана кичине күнөөлөрунө тообо қылуусу зарыл.**

Эгер адамдарга материалдык же моралдык жактан зулум к ылган болсо, аны ээсине кайтарып, акысын адалдап алышы керек.



**Сапарга чыга турган адам аласа,**

береселерин жазып жана осуят қылыш кеткени мустахаб. Пайгамбарыбыз (ага Аллахтын тынчтыгы жана мактоосу болсун) минтип айткан:

**“Мойнунда бирөөнүн акысы бар мусулман адам аны осуят қылууну кааласа, эки күн өткөрбей осутын жазып койсун”<sup>3</sup>.**

2- Имам Бухари, 2738; Имам Муслим, 1627.

3- Абу Дауд, 4833.

Анан ага бирөөлөрдү күбө қылат. Карыздары болс о кайтарат. Бирөөлөрдөн алган буюм-теримдери б олсо, кайтарып берет же туруп турсун деп уруксат ын алат.



**Сапарга чыккан адам жакшы жолдош тандо ого аракет кылганы мустахаб. Сапарлашы шарият илимин талап кылган адам болгону жакшы. Анткени шарият илимин билгени ан ын ийгилигине, ажы, умра сапарында катар и шти кылышып албоосуна себеп болот.**

Пайгамбарыбыз (ага Аллахтын тынчтыгы жа на мактоосу болсун) минтип айткан:

**“Адам досунун дининде болот. Ошондукт ан ар кимин қим менен достошуп жатканы на карасын”<sup>4</sup>**

Пайгамбарыбыз (ага Аллахтын тынчтыгы жана мактоосу болсун) дагы минткен:

**“Ýймандуу адам менен гана жолдош бол . Тамагыңды такыба адам гана жесин”<sup>5</sup>**

4- Абу Дауд, 4832; Тирмизи, 2395.

5- Табарани, 823.



Сапарга жөнөгөн адам үй-бүлөсү, жакындары, ко шуналары жана жоро-жолдоштору менен кошто шуусы мустахаб.

Пайгамбарыбыз (ага Аллахтын тынчтығы жана мактоосу болсун) минтип айткан:

"Ким сапарга чыкмакчы болсо, үйүндө калганда рга: "Аманат тапшылыргандарды сактоочу Алл ахка сиперди тапшырам" - деп айтсын"<sup>6</sup>

Пайгамбарыбыз (ага Аллахтын тынчтығы жана ма ктоосу болсун) сахабаларынан бирөө-жарым сапарга жөнөсө, аларга минтип айтчу:

"Сенин дининди, аманатынды жана иштери ндин натыйжасын Аллах сактоосун суранам"<sup>7</sup>

Сапарга чыгып жаткандар пайгамбарыбыздан (ага Аллахтын тынчтығы жана мактоосу болсун) о суят аитуусун суранганда аларга минтип айтчу:

"Аллах Таала сени такыбалық менен азыкт андырысын. Күнөөлөрүңдү кечирсин, кайда б олбогун сени жакшылыкка бөлөсүн"<sup>8</sup>

6- Имам Ахмад, Муснад, 4524.

7- Тирмизи, 3444.

8- Имам Ахмад, Муснад, 9724.

Сапарга жөнөй турган бир адам пайгамбар ыбызга (ага Аллахтын тынчтығы жана макт оосу болсун) келип: "Мага осуят айтыңызы" - деп сураганда ал:

"Аллахка такыба болуунду жана өргө чыкка н сайын такбир айттуунду осуят кылам" - де ди. Тиги киши кеткендөн кийин: "Аллахым, анын жолун кыска, сапарын жөңил кыл" - д еп дуба кылды<sup>9</sup>



### **Сапарга чыкканда улоосуна коңгуруо байлап, сыйбызғы алып,**

ит ээрчитип чыкпаши керек. Абу Хурайра (ага Аллах ыраазы болсун) айткан хадисте пайгамбарыбыз (ага Аллахтын тынчтығы жана мактоосу болсун) минтип айткан:

"Периштeler ит жана коңгуруо бар кербе нге (жолоочуларга) жолдош болбойт"<sup>10</sup>



9- Имам Муслим, 2113.

10- Имам Бухари, 2593; Имам Муслим, 2770.

Эгер көп аялдуу эркек сапарга аялдарын ын бирин алып чыгууну кааласа, ортого чүчүкулак таштаганы оң. Чүчүкулак кимге чыкса ошол аялын алып чыгат.

Айша энебиз (ага Аллах ыраазы болсун) айткан:

"Аллахтын элчиси сапарга чыгаарда аялдарына чүчүкулак кылышп жебе ка рматчу, жебе кимге чыкса ошол аялын алып чыкчу"<sup>11</sup>

Эгер мүмкүн болсо сапарга бейшемби күнү таң эрте чыкканы жакши. Анткени, пайгамбарыбыз (ага Аллахтын тынчтыгы жана мактоосу болсун) көбүнчө ушундай кыл чу. Кааб бин Малик (ага Аллах ыраазы болсун) айткан:

"Көп учурда Аллахтын элчиси (ага Аллахтын тынчтыгы жана мактоосу болсун) сапарга бейшемби күнү таң эрте аттанчу"<sup>12</sup>

11- Имам Бухари, 2949.

12- Абу Дауд, 5094.



## Сапарга же башка жакка чыкканда үйдөн чыгу дубасын айтуу мустахаб. Чыгып баратып миңтип айтуу керек:

"Бисмиллах, таваккалту аълаллаахи, ва лаа хавла ва ла а куввата илла биллах. Аллахумма инни аузу бика ан а дилла ав удилла, ав азилла ав узилла, ав ажхала ав юхала алайя" <sup>13</sup>

## Улоосуна, машинасына же самолетко отурганда сапар дубасын айтуу керек. Ал мындай айтылат:

"Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар деп, анан: "Субхаанاللази саххаро ланаа хааза ва маа куннаа лаху мукринийн а ва иннаа илаа роббинаа ламуңқолибуун" (Зухруф, 14-аят). Андан кийин: "Аллахумма иннаа асалука фии сафаринаа хаазал бирро ваттаква, ва мин амали маа тарзоо. Аллахумма хаввин алайнаа сафаро, ватв и аннаа буъдаху. Аллахумма антассохибу фис сафари, валхолифа ту фил ахли. Аллахумма, инни аузу бика мин вайсааи<sup>14</sup> ас сафари, в а каабатил манзор<sup>15</sup> ва сууыл мунколаби<sup>16</sup> фил маали вал ахли..."<sup>17</sup>. Мааниси: "Аллах Улук, Аллах Улук, Аллах улук" анан: "Бизге муну моюн сундурган Алла (кемчиликтен) Аруу. Буга биздин күч-кубатыбыз жетмек эмес. Чынында, Рабби бизге кайтып барабыз" (Зухруф, 14-аят). АН ан: "Аллахым, бул сапарымда сенден жакшылыкты жана такыбалыкты суранам. Өзүң ыраазы боло турган амалды суранам. Аллахым би зе сапарды женціл, жолубузду кыска кыл. Аллахым Сен сапарда жолдош, үйдө калгандарга коргоочусун.

13- вайсааи сафар: сапардын оорлуғунан. Ал-ифсан айн маъаани ас-Сихах (284\4).

14- Имам Бухари, 2998.

15- Имам Ахмад, Муснад, 6374.

16- сууыл мунколаб: жаман абалда кайтуу, Ал-ифсан айн маъаани ас-Сихах (284\4).

17- каабатил манзор: кайғыга алдыруудан улам жаман абалда болуу. Ал-ифсан айн маъаани ас-Сихах (284\4).



## Сапарга шериги жок жа лгыз чыкпoo мустахаб.

Пайгамбарыбыз (ага Аллахтын тынчтығы жана мактоосу болсун) айткан:

**“Эгер адамдар жалғыз жүрүүнүн  
кандай жаман экенин билишкенд  
е, жолоочу түндө жалғыз журмөк  
эмес”<sup>18</sup>**

“



**Жолоочулар арасынан бир өөнү башчы кылышп дайынд ап алуусу керек.**

Алардын башы биригип, б үтүмгө бат келип, максаттар ына батырак жетүү үчүн.

**Пайгамбарыбыз (ага Аллахтын тынчтыгы жана мактоосу болсун) айткан:**

**"Эгер үч адам сапарга чогуу чыкса, арасынан бирин башчы кылышп алышсын"** <sup>19</sup>

”



Сапардагы адам Аллахтын буйруктарын тақ аткарууга, тыюу салган иштеринен ал ыс болууга умтулуусу керек.

Адеп-ахлагын оңдоп, жардамга муктаж бирөө болсо, жардам берип, сурагандарга билгенин айтып, берешен болуп, өзү жана башка бир ту угандарынын муктаждыктарына байлыгын сар пташы керек.

Акчалай каражатты жана сапар муктаждык тарын көбүрөөк алыши керек.

Анткени абал өзгөрүп, муктаждык пайда болуп калуусу мүмкүн.



Мына ушунун баарында жылуу жүз, таза ниет менен жана жолдошторуна жагымдуу маанай тартуулап, кубанычтуу жана кубантуучу болушу керек.

Сапарлаштары нын оройлугун а жана каршы п икирлерине са ,бырдуу болуп

аларга жакшы мамил е жасашы керек. Ошо ндо алардын ж үрөгүнөн орун табып, кадыр-барктуу болот.

Жолоочулар жолдо тыныгуу үчүн токтог ондо бири-биринен алыстап, чачырап к етпеши керек.

Сахабалардын кээ бири жолдо токтогондо кокту-колотторго чачырап кеткенин көргөн пайгамбарыбыз (ага Аллахтын тынчтыгы жана мактоосу болсун) мындай деген:

"Мобу өрөөн, коктуларга тарап кетүүңөр - шайтандан"<sup>20</sup>

Ошондун кийин алдыларына бир кийим салса, ошого батчудай болуп бири-биринен алыстабай калышкан.

Сапарда болобу, же башка учурда болобу кайсы бир жерге түшкөндө пайгамбарыбыздан (ага Аллахтын тынчтыгы жана мактоосу болсун) айтЫлган дубаны айтуу мустахаб.

"Аллахтын толук, кем чиликсиз сөздөрү мен ен Θэзү жараткан нерс елердин жамандыгын ан коргономун"<sup>21</sup>

Ушинтип айткан адам ал жерден туруп кеткенге чейин эч нерсе зыянын ти йизбейт.

Сапардагы адам өргө чыкканда такбир, ылдый түшкөндө тасбих айтуусу мустахаб. Жаабир (ага Аллахтын тынчтыгы жана мактоосу болсун) айтат:

"Сапарда жол жүрүп бара жатканыбызда өргө чыкканда такбир, ылдыйга түшкөндө тасбих айтчубуз"<sup>22</sup>.

Такбир айтканда үндү көтөрбей акырын айтылат. Пайгамбарыбыз (ага Аллахтын тынчтыгы жана мактоосу болсун) мындай деген:

"О адамдар, өзүңөрдү тынч кармагыла, сил ер керең же кайыпка кайрылып жаткан жокс уңар. Ал (Аллах) силер менен бирге, Ал Угуучу, жакын"<sup>23</sup>

Түндө жол жүрүү, айрыкча түндүн алгачкы бөлүгүндө жүрүү мустахаб. Пайгамбарыбыз (ага Аллахтын тынчтыгы жана мактоосу болсун) айткан:

"Түндө жол жүргүлө, анткени түндө жер кыска болот (жол арбыйт)"<sup>24</sup>

21- Имам Бухари, 2994.


22- Имам Бухари, 2993.

23- Абу Дауд, 2571.

24- Ахмад, Муснад, 10771.

## Сапарда жүргөн адам көп дуба кылышы керек.

Пайгамбарыбыз (ага Аллахтын тынчтығы жана мактоосу болсун) айткан:



"Үч түрдүү адамдың дубасы шексиз кабыл бол от: зулум тарткан адамдың дубасы, жолоочунун дубасы, атаның баласы на кылган дубасы"<sup>25</sup>

## Экинчи: сапардагы тазалык

### Сапардагы адам тазалыгын а көңүл буруусу ваажыб.

Кичине дааратсыздыкка даарат алышп, жунуб болсо жуунуп жүрүүсү керек.

### Эгер суусу жок болсо,

же ичкенине эле жетчүдөй аз суусу болсо, анда таямум кылышы керек.



Эки алаканы менен жерди ча бат анан аны менен бетин жана колун сүртөт.

### Таямум:

### Таямумдун тазалыгы убактылуу та залык.

Суу табылганда таямум бузулат, даарат алыш керек болот. Эгер жунуб болгону үчүн таямум кылса, анан суу табылып калса, суу менен жууну керек. Ажатканадан кийин таямум кылган болсо,

## Суу табылгандан кийин даарат алуусу ваажыб болот. Хадисте минтип айтылат:

"Таза топурак мусулмандын даарат-суусу, эгер он жыл суу таппаса да жарайт. А эгер суу табылса, Аллахтан коркуп денесине суу тиизисин"<sup>26</sup>

### Маасыга масх тартуу Куран,

сүннөт жана ахлу суннанын бирдиктүү пикери менен шарият болгон.

### Маасы жана ал сыйктуу нерселерге масх тартуу үчүн төмөнкүдөй шарттар та былуусу керек:

•  
Маасы же калың байпак кийүүгө (уруксат берилиген) мубах жана таза болуусу керек.

•  
Аларды да арат алышпастун жууг андан кийин кийиш көрек.

•  
Жабылуусу парз болгон жерди (кызыл ашыкты) жабуусу керек.

**Масх кичине даарат бузулганда ган а тартылат. Чоң дааратсыздыкка б.а. жунуб болгондон кийин масх тартылбайт.**

Масх шарият өлчөгөн убакыт ка гана жарайт б.а. үйдө туру ктуу адамга бир күн бир түн, **сапардагы адамга үч күн үч түн бою масх тартса болот.**

Бул мөөнөт маасыны кийип анан ага алгачкы масхты тарткандан башталат.

Ошондон баштап үйдөгү адам га жыйырма төрт saat, **сапардагы адамга жетимиш эки saat өткөндөн кийин бутөт.**



## Тәмөнкү үч иш маасыга масх тар тууну жараксыз қылат:

Эгер жунубдук сыйктуу жуунууну вааж ыб кылган иш болсо, масх жараксыз б олот. Мындайда жуунуу ваажыб.

Масх тарткандан кийин бутта н сууруп чечип алса.

Шариятта чектелген мөөнөт өтүп кетсе.

\* \* \*



## Учунчү: Сапарда намазды каср кылышп (кыскартып) окуу тууралуу:

■ Сапарда намазды кыскартып окуу толук окугандан абзел.

Эгер жолоочу киши төрт рекет намазын каср кылбай окуса, намазы жарактуу болот, анткен менен аны кыскартып окуганы абзел.

■ Сапарга жөнөгөн адам жаш аган айыл же шаарынын бардык үйлөрүн артка калтырып чыккандан баштап каср окуйт.

Бул жалпы аалымдардын пикири.



## ■ Бир намаздын убактысы киргенден к ийин сапарга чыкса,

ал намазды каср окуйт. Анткени, намаздын у бактысы чыкканга чейин сапарга жөнөгөн.

### ■ Ал эми

бешим мене  
н асырды

жана шам ме  
нен куптанды

бир убакта кошуп окуу сүннөт, эгер зарылдык болсо. Эгер сапарын улап кете берүү зарыл б олсо, анда ылайыгына карап алдынкы убакты сына же кийинки убактысына намаздарды кош уп окуйт.



## ■ А эгер жолоочу эки намазды бир убакта окууга муктаждыгы болбосо, анда ар би р намазды өз убагында окуйт.

Мисалы, бир жерге токтоп, кийинки намаздын убагы киргенге чейин ал жерден кетпесе, анда эки намазды бир убакка бириктirбей, өз-өз убагында окуганы жакшы. Анткени ал мындай кылууга муктаж эмес. **Пайгамбарыбыз (ага Аллахтын тынчтыгы жана мактоосу болсун) коштош уу ажылыгында "Минага" токтогондо** эки намазды бириктirген эмес, ага муктаждыгы жок болгону үчүн.

## ■ Ал эми напил намаздарды жолоочу адам деле үйдөгү адамдар сыйктуу окуйт.

Духа намазын, тахажуд намазын, витр намазын ж.б. напилдерди окуй берет. Бирок бешимдин, шамдын, куптандын кошумча сүннөт намаздарын окубай калтыруу сүннөт.

## ■ Напил намазды улоодо баратып,

мейли самолет, мейли машина, мейли кемеде болсун ошол абалда окуй берсе болот. Ал эми парз намазды жерге түшүп окуш керек. Кокус жергө түшүүгө такыр мүмкүнчүлүгү болбосо, **улоодо** окуса болот.



Туруктуу адамга  
жолоочу адамды  
н уюп намаз окуг  
аны жарайт.

Мындайда жолоочу тиги жергилиттүү сыйктуу эле н амазын толук окуйт. Мейли намазга толук жетишсүн , же бир рекетине, же андан да азына жетишсүн, ай ырмасы жок. Ал салам бергенге чейин ташаудуга от уруп жетишип калса болду, намазын толук окуйт. Аа лымдардын эң туура деп эсептелген пикири ушул.



## Төртүнчүү: Ажырдан, умрадан же сапардан кайтуунуң адептери.

**Сапарга барган адам эч себепсиз к өпкө журө бербей, батыраак кайтууг а аракет кылуусу керек.**

Пайгамбарыбыз (ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун) айткан:

"Сапар - азаптын бир үзүмү. Тамактаң, суусундуктан, уйкудан калтырат. Эгер ишиңер бүтсө, үйүңөргө эртерээк кайткыла"<sup>27</sup>

**Кайтканда да жөнөгөндөгү сыйктуу сапар дубасын айтат. Айырмасы акырында "тообо, ибадат кылып, Рабби бизге алкыш-мактоо айтуу менен каиттык" деп кошумчалайт.**

"Биз тообо кылып, ибадат кылып жана Рабби зге шүгүр кылып кайтып келе жатабыз"<sup>28</sup>

27- Имам Бухари, 1779; Имам Муслим, 1342.

28- Имам Бухари, 4116.

**Сапардан кайтканда пайгамбарыбыздан (ага Аллахтын тыңчтығы жана мактоосу болсун) айтылгандай амалдарды аткару у жакшы. Пайгамбарыбыз (ага Аллахтын тыңчтығы жана мактоосу болсун) казаттан, же ажы, же умрадан кайтканда, өргө чыккан сайын үч жолудан такбир айтып, анан минтип айтчу:**

"Аллахтан башка ибадатка татыктуу кудай жок. Ал Жалгыз, теңдеши да жок. Мұлқ, мактоо ага таандык. Ал бардық нерсеге кудуреттүү. Биз тооб о кылуучу, сажда кылуучу, ибадат ылуучу, Раббиизге мактоо айтуучу абалда кайттык. Аллах убадасын ат карат, пендесине жардам берет, өзү жалгыз душмандарды талкалайт"<sup>29</sup>.



29- Имам Бухари, 1779; Имам Муслим, 1342.

## Өзү жашаган калаасын көргөндө минт ип айтуу мустахаб:

"Биз тообо кылуучу, сажда кылуучу, ибадат кылуучу, Раббибизге мактоо айтуучу абалда кайттык"<sup>30</sup>

Ушинтип калаага киргенче кайталап айтат, анткени пайгамбарыбыз (ага Аллахтын тынчтыгы жана мактоосу болсун) ушинткен.

**Эгер сапарда көпкө жүргөн болс о жана өтө зарылдык болбосо, үй-бүлөсүнө түн ичинде эшикти кагып келбegen жакшы. А эгер ке ле жатканы тууралуу билдирип койгон болсо,**

анда түн ичинде келе берсе болот. Анткени, пайгамбарыбыз (ага Аллахтын тынчтыгы жана мактоосу болсун) ушундай кылуудан тыйган. Жаабир (ага Алла ыраазы болсун) айтат:

"Аллахтын элчиси түн ичинде үй-булөсүнө эшик кагып кирип келүүдөн тыйган"<sup>31</sup>

Муну себебин башка хадисте айткан:

"Чачтарын тарап<sup>32</sup>, түктөрүн кырып тазаланып алсын"<sup>33</sup>

30- Имам Муслим, 715.

31- Аш-аса: көптөн бери майлантаган, тараптаган чач. Ал-истихгад: устара колдонуу. Ал-магийба: күйөесү

үйнчед жок аял. Таҳрир шарх Муслим, ал-Асбахани, 292-бет.

32- Имам Муслим, 715.

33- Имам Муслим, 9099.

## Башка айтымда:

"Аллахтын элчиси аңдыган сыйкту у болуп, түн ичинде үй-бүлөсүнө кирип баруудан тыйган"<sup>34</sup>

Сапардан келген адам алгач жакынкы мечитке кирип, эки рет кет намаз окуп алганы жакшы. Пайгамбарыбыз (ага Аллахтын тынчтыгы жана мактоос у болсун) ушундай кылчу.



**Сапардан келген адам аны тосуп ал ган ата-энесине, кошуналарына мээ римин төгүп, жакшы мамиле жасаг аны мустахаб.**

Ибн Аббас (аларга Аллах ыраазы болсун) айтат: "Пайгамбарыбыз Меккеге келгенде Абдулмуталибде н тараган жаш балдар аны тосуп чыгышты, алардын бирин алдына мингизип, экинчисин артына учкаштыр ып алды". Абдуллах бин Жафар айтат:

"Пайгамбар (ага Аллахтын тынчтыгы жана макт оосу болсун) сапардан келгенде Биз аны тосуп чыгат элек. Бирде мен Хасан жана Хусайн аны тосуп чыктык". Айтты: "Анан бирибизди алдына мингизип, бирибизди артына учкаштырып Мадинага кирди"<sup>35</sup>

**Белек ала келүү да мустахаб. Анткени, белек аркылуу жүрөктөр тынчтанып, чарчоо тарайт.**

Белекти кабыл алуу да мустахаб. Шарияттын кандай дыр бир тыюусу болбосо, белектен баш тартуу жакшы эмес. Ошон учун пайгамбарыбыз (ага Аллахтын тынчтыгы жана мактоосу болсун) мындай деген:

**"Белек бергиле, сүйүүңөр артат"**<sup>36</sup>

Белек берүү мусулмандардын ортосун дагы сүйүүгө себеп болот.

35- Байхаки, Сунан Кубра, 11946.

36- Табарани, авсат, 97.



**Сапардан келген адам башкалар менен күчакташып көрүшүүсү жакши.**

Сахабалар ушинтишчү. Анас (ага Аллах ыр аазы болсун) айтат:

**"Алар жолукканда кол алышып учурашчу, сапардан келгенде күчакташып көрүшүшчү"<sup>37</sup>**

Пайгамбарыбыз Мухаммадга Аллахтын тынчтыгы жана мактоосу болсун.

# Мазмуну

Сапардын адеби жана өкүмдөрү	1
Биринчи: Сапардын дептери	4
Экинчи: сапардагы тазалық	19
Үчүнчү: Сапарда намазды каср кылышп (кыскартып) окуу тууралуу:	23
Төртүнчү: Ажыдан, умрадан же сапардан кай туунун адептери.	27

# تعرف على الإسلام

## بأكثر من 100 لغة



موسوعة الأحاديث البوذية  
HadethEnc.com



ترجمات متقدمة للحاديـث  
النبـوـيـة وشروحـها بـأكـثـر مـن  
(60) لـغـة



بيان الإسلام  
byenah.com



مواد مـنـقـاة لـلـتـعـرـيف  
بـالـإـسـلـام وـتـعـلـيمـه بـأكـثـر  
مـن (120) لـغـة



موسوعة القرآن الكريم  
QuranEnc.com



ترجمـات مـتـقـدة لـمعـانـي  
القرآنـ الكـرـيم بـأكـثـر مـن  
(75) لـغـة



موسوعـات وـخـدـمـات إـسـلـامـيـة بـالـلـغـات  
S.islamenc.com



لـلمـزيد  
مـنـ المـواـقـعـ إـسـلـامـيـة  
بـلـغـاتـ العـالـمـ



مـجـمـعـ الـبـحـوـثـ إـسـلـامـيـةـ الـعـالـمـيـةـ  
islamcontent.com



مـوـاد إـسـلـامـيـة مـتـنـوـعةـ  
وـشـامـلـةـ بـأكـثـر مـنـ (125)  
لـغـة



ضـيـوـفـ الرـحـمـنـ  
hajjumrh.com



مـوـاد مـنـقـاة لـلـحـجـاجـ  
وـالـعـتـمـيـنـ وـالـوـارـ  
بـلـغـاتـ الـعـالـمـ

جـمـعـيـة خـدـمـةـ المـحتـوىـ  
إـسـلـامـيـ بـالـلـغـاتـ



ضـيـوـفـ الرـحـمـنـ  
hajjumrh.com